

«КСБ Коммерциялык Банк» Жабык Акционердик Коому

КАРЖЫЛЫК АБАЛЫ БОЮНЧА ОТЧЕТ
2026 жылдын 31 августка карата (кириштүү)
Өлчөм бирдиги: миң сом

АКТИВДЕР:

Акча каражаттары жана акча эквиваленттери
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы корреспонденттик эсеби
Банктардагы каражаттар
Улуттук банктын депозиттери
Финансылык мекемелерге берилген кредиттер
Кардарларга берилген кредиттер
*Финансылык институттарга жана кардарларга кредиттер боюнча баанын түшүүсү боюнча кам
Финансылык мекемелерге жана кардарларга берилген кредиттер, баанын түшүүсү боюнча кам эсепке албаганда
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестициялык финансылык активдер
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер
Колдонуу укугу түрүндө активдер
Сатуу үчүн сакталган узак мөөнөттүү активдер
Отложенный налоговый актив
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык инструменттер
Башка активдер

ЖАЛПЫ АКТИВДЕР

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ:

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР:

Банктардын жана финанс -кредит мекемелеринин каражаттары
Кардардын каражаттары
Ижара финансылык жоопкерчилиги
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык инструменттер
Учурдагы салык милдеттенмеси
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмеси
Ценные бумаги, проданные по договору РЕПО
Субординацияланган карыз
Башка милдеттенмелер

КАПИТАЛ:

Акционердик капитал
Бөлүштүрүлбөгөн пайда/(чыгым)
Учурдагы пайда

ЖАЛПЫ МИЛДЕТТЕР ЖАНА КАПИТАЛ

* Маалымат үчүн: регулятивдик отчетко (Улуттук банктын) ылайык резердин көлөмү.

Кредиттик жоготуулар үчүн кам
Пайыздарды жоготуу боюнча кам

Червонова К.В.

Банк Башкармачылыгынын Төрагасы / Председатель Правления
* аудит боюнча текшерилген/аудированная

Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий Банк КСБ»

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 августа 2026 года (включительно)
Единица измерения: тысяч сом

АКТИВЫ:

Денежные средства и их эквиваленты
Корреспондентский счет в Национальном банке Кыргызской Республики
Средства в банках
Депозиты НБКР
Кредиты, предоставленные финансовым учреждениям
Кредиты, предоставленные клиентам
*Резервы под обесценение по кредитам, предоставленным финансовым учреждениям и клиентам
Кредиты, предоставленные финансовым учреждениям и клиентам за вычетом резервов под обесценение
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиционные финансовые активы
Основные средства и нематериальные активы
Актив в форме права пользования
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Отложенный налоговый актив
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие активы
ВСЕГО АКТИВЫ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Средства банков и прочих финансовых учреждений
Средства клиентов
Финансовое обязательство по аренде
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Текущее налоговое обязательство
Отложенное налоговое обязательство
Ценные бумаги, проданные по договору РЕПО
Субординированный займ
Прочие обязательства

КАПИТАЛ:

Акционерный капитал
Нераспределенная прибыль/(убыток)
Текущая прибыль

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

*Справочно: Сумма резервирования в соответствии с регулятивной отчетностью (НБКР):

Резервы на покрытие убытков по кредитам
Резервы на покрытие убытков на проценты

Кабылбекова А.К.

Башки бухгалтер / Главный бухгалтер

31 августа 2026г	31 августа 2025г	*31 декабря 2025г
8 186 609	7 032 585	7 101 609
1 261 097	1 180 490	1 117 174
227 207	225 675	392 897
844 946	0	0
238 313	163 728	0
3 065 760	2 320 459	2 505 680
(123 434)	(139 408)	(129 470)
3 180 639	2 344 779	2 376 210
-	-	-
583 276	235 159	298 579
195 387	140 682	140 439
261 513	106 358	98 504
57 687	89 707	63 999
0	2 884	0
7 945	0	347
131 712	207 547	100 187
14 938 019	11 565 865	11 689 945
433 928	356 853	327 832
11 656 406	9 077 393	9 325 766
270 621	109 726	103 562
0	15 081	0
10 602	15 278	17 666
1 666	1 387	1 666
-	-	-
0	0	0
425 376	509 365	282 030
12 798 600	10 085 084	10 058 522
1 250 000	1 000 000	1 000 000
631 424	349 580	351 736
257 995	131 201	279 687
2 139 419	1 480 781	1 631 424
14 938 019	11 565 865	11 689 945

(174 706)

(6 551)

«КСБ Коммерциялык Банк» Жабык Акционердик Коому

КИРЕШЕЛЕР ЖАНА ЧЫГАШАЛАР, ЖАНА БАШКА ЖАЛПЫ КИРЕШЕЛЕР
ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2026 жылдын 31 августка карата (кириштүү)

Өлчөм бирдиги: миң сом

Пайыздык кирешелер
Пайыздык чыгашалар

ПАЙЫЗДЫК АКТИВДЕР БОЮНЧА БААНЫН ТУШУСҮНӨН УЛАМ
ЧЫГЫМДАРГА ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ

Пайыздары эсептелген активдердин баанынын түшүүсү боюнча кам

ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ

Комиссиялык кирешелер
Комиссиялык чыгашалар

Финансылык инструменттер боюнча операциялардан таза киреше
Валюта операцияларынан алынган таза киреше

Пайыздары эсептелбеген активдердин баасынын түшүүсү боюнча кам

Башка киреше

ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС ТАЗА КИРЕШЕ

Операциялык чыгашалар

КИРЕШЕ САЛЫГЫН ТӨЛӨӨГӨ ЧЕЙИНКИ ПАЙДА/ (ЧЫГЫМДАР)

Киреше салыгы

ПАЙДА/(ЧЫГАМ) мезгил үчүн

БАШКА ЖАЛПЫ КИРЕШЕ ЖЫЙЫНТЫГЫ

Акциядан түшкөн пайда

* Маалымат үчүн: регулятивдик отчетко (Улуттук банктын) ылайык
пайда/чыгым

Червонова К.В.

Банк Башкармачылыгынын Төрагасы / Председатель Правления

Закрытое Акционерное Общество
«Коммерческий Банк КСБ»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
по состоянию на 31 августа 2026 года (включительно)

Единица измерения: тысяча сом

Процентные доходы
Процентные расходы

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ
ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ
ПРОЦЕНТЫ

Формирование резерва под обесценение активов, по которым
начисляются проценты

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы

Чистый доход по операциям с финансовыми инструментами

Чистый доход по операциям с иностранной валютой

Формирование резерва под обесценение активов, по которым не
начисляются проценты

Прочий доход

ЧИСТЫЙ НЕПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

Операционные расходы

ПРИБЫЛЬ/ (УБЫТОК) ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Налог на прибыль

ПРИБЫЛЬ/ (УБЫТОК) за период

ВСЕГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД / (УБЫТОК)

Прибыль на акцию

*Справочно: Прибыль/Убыток в соответствии с регулятивной
отчетностью (НБКР):

Кабылбекова А.К.

Башки бухгалтер / Главный бухгалтер

31 августа
2026г

403 209
(145 054)

258 154

9 756

267 910

295 944
(369 942)

5 309

552 548

(61 229)

(11 963)

410 667

(388 582)

289 995

(32 000)

257 995

257 995

258,00

254 360

31 августа
2025г

280 545
(147 183)

133 362

(25 090)

108 272

200 217
(155 878)

6 126

335 217

1 791

7 005

394 477

(353 307)

149 442

(18 241)

131 201

131 201

131,20

«КСБ Коммерциялык Банк» Жабык Акционердик Коому
Закрывтое Акционерное Общество «Коммерческий Банк КСБ»
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан белгиленген экономикалык ченемдердин сакталышы
жөнүндө маалымат

Сведения о соблюдении экономических нормативов, установленных Национальным банком КР
2026 жылдын 31 августка карата (кириштүү)
по состоянию на 31 августа 2026 года (включительно)

Экономикалык нормативтердин аталышы жана банктын кошумча капиталын колдоо ("капитал буфери" индекси)	Белгиленген норматив	Чыныгы белгиленген норматив / Фактическое значение норматива	Установленное значение норматива	Наименование экономических нормативов и поддержке дополнительного запаса капитала банка (индекс "буфер капитала")
Банк менен байланыштуу болбогон бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20% ашык эмес	8,5%	не более 20%	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, не связанных с банком (K 1.1)
Банк менен байланыштуу болгон бир карыз алуучуга же байланыштуу карыз алуучулар тобуна тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	15% ашык эмес	0,2%	не более 15%	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, связанных с банком (K 1.2)
Банк менен байланыштуу болбогон банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30% ашык эмес	19,5%	не более 30%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (K 1.3)
Банк менен байланыштуу болгон банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.4)	15% ашык эмес	0,0%	не более 15%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, связанный с банком (K 1.4)
Суммардык капитал жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициенти (K2.1)	12% кем эмес	22,9%	не менее 12%	Коэффициент достаточности (адекватности) суммарного капитала (K 2.1)
Биринчи деңгээлдеги капитал жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициенти (K2.2)	8% кем эмес	22,1%	не менее 8%	Коэффициент достаточности (адекватности) капитала Первого уровня (K 2.2)
Биринчи деңгээлдеги Базалык капитал жетиштүүлүгүнүн (шайкештигинин) коэффициенти (K2.3)	6% кем эмес	22,1%	не менее 6%	Коэффициент достаточности (адекватности) Базового капитала Первого уровня (K 2.3)
Лeverаж (K 2.4)	6% кем эмес	12,0%	не менее 6%	Лeverаж (K 2.4)
Банктын ликвиддүүлүк ченеми (көрсөткүчү) (K3.1)	45% кем эмес	110,9%	не менее 45%	Норматив (показатель) ликвидности банка (K 3.1)
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" индекси)	18% кем эмес	25,5%	не менее 18%	Дополнительный запас капитала банка (показатель "буфер капитала")
Узун ачык валюта позициясынын суммардык өлчөмүн бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.2)	20% ашык эмес	2,3%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (K 4.2)
Кыска ачык валюта позициянын суммардык өлчөмүн бузууга жол берилген күндөрдүн саны (K4.3)	20% ашык эмес	2,2%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций (K 4.3)
Баалуу металлдар боюнча узак ачык позициялардын жалпы наркы боюнча бузуулардын күндөрдүн саны (K 4.5)	20% ашык эмес	0,6%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых позиций в драгоценных металлах (K 4.5)
Баалуу металлдар боюнча кыска ачык позициялардын жалпы наркы боюнча бузуулардын күндөрдүн саны (K 4.6)	20% ашык эмес	0,8%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых позиций в драгоценных металлах (K 4.6)

Червонова К.В.

Банк Башкармачылыгынын Төрагасы
Правления



Кабылбекова А.К.

Башкы бухгалтер / Главный бухгалтер